

КЫРГЫЗ ТИЛИ

(окутуу орус, өзбек, тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

6-класс

№4 вариант

№1. Белгиленген сөздөр кайсы суроого жооп берет?

Муратаалы комузда жана кыл кыякта 100гө жакын элдик күүлөрдү аткарган.

- а) Эмненин? б) Эмнеде? в) Эмнеден? г) Эмнени?

№2. Байламта сөздү белгиле.

- а) жаңы б) жан в) жана г) жаш

№3. Кызматчы сөздөрдү белгиле.

- а) ат атооч, зат атооч, сан атооч б) байламта, бөлүкчө, жандооч
в) куранды сөз, кош сөз, кошмок сөз г) каратма сөз, сан атооч, сырдык сөз

№4. Шилтеме ат атооч сөздү белгиле.

- а) сен, сиздер, силер б) ошол, ушул, тиги
в) кайсы? кана? канча? г) өзүң, өзү, өзүлөрү

№5. Жактама ат атооч сөздү белгиле.

- а) мен, силер, алар б) ушул, ошол, бул
в) ким? нече? эмне? г) өзүм, өзүңүз, өзү

№6. Сүйлөмдөн сан-өлчөм тактоочту белгиле.

Атың арык болсо бир чап, отунуң аз болсо бир жак.

- а) жак б) чап в) аз г) бир

№7. Асты сызылган тактоочтун түрүн белгиле.

Алар көзмө-көз сүйлөшүп, чечишип алышканына ыраазы болушту.

- а) орун тактооч б) мезгил тактооч
в) сан-өлчөм тактооч г) сын-сыпат тактооч

№8. Сүйлөмдөгү орун тактоочту белгиле.

Асан төмөн карай келе жаткан адамды көрдү.

- а) жаткан б) төмөн в) карай г) көрдү

№9. Тактоочторду жасоочу мүчөлөрдү белгиле.

- а) -лай, -лата, -лап, -чалык б) -лык, -луу, -гылт, -ыш
в) -чы, -кана, -мар, -гынчы г) -дыр, -уу, -ган, -са

№10. Сын-сыпат тактооч катышкан сүйлөмдү белгиле.

- а) Сейилдеп жүрүп, кеч келдик. б) Сайкал артта калып калган.
в) Сапарга өтүк чак келиптир. г) Санжар ошол замат түшүндү.

Тесттин аягы!

Кыргыз тили (окутуу башка тилде жүргүзүлгөн мектептер үчүн) боюнча тесттерди баалоо критерийлери

Кыргыз тили (окутуу башка тилде жүргүзүлгөн мектептер үчүн) боюнча 5-11-класстар үчүн түзүлгөн тесттин негизги милдети окуучулардын аралыктан өздөштүргөн билимин жана учурдагы жетишкендиктерин баалоо болуп саналат.

1. 5-11-класстын окуучулары үчүн түзүлгөн тест – **“берилген 4 варианттын ичинен 1 гана туура жоопту тандоо”** форматындагы 10 тапшырмадан турат.
2. Тест орто кыйындыктагы тапшырмаларды камтыйт.
3. Ар бир туура аткарылган тапшырма 1 балл менен бааланат.
4. Жалпы тестке максималдуу 10 балл берилет.
5. **Бардыгы: 10 тест тапшырма – 10 балл.**
6. Алган баллдарды 5 баллдык тутумга которуу шкаласы төмөндөгүдөй :

	Балл	Баа
	3 баллдан аз	"2"
	4-5 балл	"3"
	6-7 балл	"4"
	8-10 балл	"5"